



**Кыргыз Республикасынын билим берүү
жана илим министрлиги**

Ош мамлекеттик университети

**Окуу-информациялык департаменти
Өндүрүш менен байланыштар бөлүмү**

№5

БЮЛЛЕТЕНЬ

**Ош мамлекеттик университетинде
практикаларды уюштуруу жана
өткөрүүгө карата усулдук сунуштар**



Ош – 2008

Авторлор жана түзүүчүлөр: Орозбеков М.О. – т.и.д., профессор, Ош МУнун ректору
Алтыбаева М. – п.и.к., профессор, окуу-информациялык департаментинин башчысы
Матикеев Т. – өндүрүш менен байланыштар бөлүмүнүн башчысы

Компьютерде терүү

жана кооздоо: Чоюнова С.- ОИДдин 1-категориядаг адиси
Аринова Ч. - ОИДдин 1-категориядагы адиси

Рецензент: Байсубанов М.- окумуштуу катчы

Ош мамлекеттик университетинде практикаларды уюштуруу жана өткөрүүгө карата усулдук сунуштардын жыйнагы.

Түзүүчүлөр: Орозбеков М., Алтыбаева М., Матикеев Т. Ош, 2008. бет.

Жыйнакта Ош МУнун профессордук-окутуучулук курамынын көп жылдык педагогикалык тажрыйбасын камтыган практикаларды уюштуруу жана өткөрүүгө карата усулдук сунуштар иштелип чыккан жана системалаштырылган.

Жыйнак Ош МУнун структуралык бөлүмдөрүнүн жетекчилери, окутуучулар жана ЖОЖдордо практикаларды уюштурууга жана өткөрүүгө тиешеси бар кызматчылар үчүн түзүлгөн.

Кызматтык пайдаланууга арналган.

© Ош мамлекеттик университети

**Кыргыз Республикасынын билим берүү жана
илим министрлиги**

**Ош мамлекеттик университети
Окуу-информациялык департаменти
Өндүруш менен байланыш бөлүмү**

№5 – бюллетень

**Ош мамлекеттик университетинде практикаларды
уюштурууга жана өткөрүүгө карата
усулдук сунуштар**

1. Жалпы жоболор
2. Практикалардын түрлөрү
3. Практиканын мазмуну
4. Практиканы уюштуруу
5. Практиканын иштерин жыйынтыктоо
6. Практиканын материалдык – техникалык камсыздалышы
7. Практикалык saatтардын жүктөмдөрүнүн үлгүсү
8. Формалар

Сунушталуучу адабияттар

1. Мамлекеттик билим берүү стандарттары
2. «Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларындагы жалпы практикалар жөнүндө типтүү Жобо » 1994 – жылы 27 – декабрда бекитилген №11-4

**ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин 2007 – жылдын
2 – февралындагы №6 – жыйынында университеттин практика боюнча Жобосу
бекитилген.**

**Ош мамлекеттик университетиндеги практикалар жөнүндө
Жобо**

Кыргыз республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан кабыл алынган 2003 – жылдын 25 – апрелиндеги КР билим берүү законуна ылайык, бул ЖОБО ОшМуда өткөрүлүүчү практикалар жөнүндөгү жалпы түшүнүктөрдү чечмелеп аларды уюштуруунун жана жетекчиликтин жөнгө салуу менен практиканын программасынын тизмегин жана мазмуунун. Эсеп – кысап боюнча иш кагаздарынын талаптарына көрсөтмө берет.

Жободо көрсөтүлгөн талаптар жогорку кесиптик билим берүүнү уюштуруп жаткан (билим алуунун формаларынан көз каранды сөз) университеттин бардык структуралык бөлүмдөрүнө тийиштүү.

I. Жалпы жоболор

1. Ош мамлекиттик университетинде өткөрүлүп жаткан студенттердин практикалары негизги жогорку кесиптик билим берүү программасынын составдуу бир бөлүгү болуп эсептелинет жана студенттерге практика өтүлүүчү базаларда кесиптик – практикага даярдоону уюштуруучу окуу процессинин бирден бир окутуу формасы катары каралат.
2. Практикалардын көлөмү жана түрлөрү мамлекеттик билим берүүчүлүк стандарттардын жогорку билим берүүчүлүк (мындан ары Жогорку кесиптик билим берүүнүн Мамлекеттик стандарты) бағыттары жана адистиктеринде көрсөтүлгөн талаптардын негизинде бекитилет.

Практиканын максаттары жана милдеттери тийиштүү окуу – усулдук бирикмелер тарабынан (ОУБ) жана Жогорку кесиптик билим берүүнүн Мамлекеттик стандарты тарабынан сунушталган практиканын программалары аркылуу бекитилинет.

3. Практикаларды уюштурууга байланыштуу болгон Жогорку кесиптик билим берүүнүн Мамлекеттик стандарттарындагы, университеттин уставындагы, ошондой эле ушул Жобонун талаптарына ылайык факультеттер (адистиктер боюнча методикалык комиссиялар) адистиктерди даярдоонун өзгөчөлүктөрүнө жараша. Өз алдынча практикаларды өткөрүү боюнча программаларды даярдашат.

II. Практикалардын түрлөрү

Университеттин студенттеринин практикасынын негизги түрлөрү төмөнкүлөр: үйрөнчүк, өндүрүштүк жана (же болбосо) дипломду коргоо алдындағы, педагогикалық, мамлекеттик.

2.1. Үйрөнчүк практика өз ичине бир нече этаптарды камтып чечет. Мисалга, укукка ээ болгон мекемелерде (мындан аары мекемелер), мектептерде, университеттин лабораторияларында, окуу материалдарында алгачки кесиптик көндүмдөр менен ықмаларга ээ болуу максатында өткөрүлүүчү тааныштыруу практикалары. Үйрөнчүк практиканын жетекчилигине, талапка ылайык, университеттин тийиштүү бүтүрүүчү кафедраларынын окутуучулары дайындалат.

2.2. Студенттердин өндүрүштүк практикасы кесиптик жогорку билим берүүнүн багытына жана адистигине жараша өткөрүлөт.

Өндүрүштүк практиканын конкреттүү түрлөрү окуу пландарынын негизинде жүргүзүлөт.

Студенттердин өндүрүштүк практикасын өткөрүүнүн негизги принциптери болуп: студенттердин окуу жана илимий изилдөө, кесиптик практикалардың жана теориялык интеграциялык багыттары эсептелинет.

2.3. Билим берүүнүн негизги программасынын бир бөлүгү катары дипломду алдын ала коргоого чейинки практикасы окутуунун жыйынтыктоочу этабы болуп эсептелинет жана ал студенттер тарабынан окутуунун теориялык жана практикалардың программасын толук өздөштүрүлгөндөн кийин гана өткөрүлөт. Ал эми өндүрүштүк жана алдын ала дипломдук иштерди коргоого чейинки практикаларды өткөрүүгө университеттин бүтүрүүчү кафедраларынын окутуучуларына жетекчилик аркылуу милдеттендирилет.

2.4. Педагикалық практика Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан мамлекеттик университеттерде педагогикалық практиканы уюштуруу жана өткөрүү боюнча бекитилген инструкциялык документке таянып өткөрүлөт.

III. Практиканын мазмуну

3.1. Практиканын бардык түрлөрүн бүт этаптарында өткөрүүнү уюштуруу бүтүрүүчүлөрдү даярдоого тийиштүү болгон талаптарынын деңгээлиндеги студенттердин кесиптик даярдыгын багытталып алынган билимдеринин үзгүлтүксүздүгүнө жана улам – улам өрчүүсүн камсыздоого багытталат. Практиканын милдеттери төмөндөгүчө:

- студенттер тарабынан теориялык окутуу процессинде алынган билгичтикерин, жөндөмдөрүн жана көндүмдөрүн тереңдетүү, бышыктоо;
- кесиптик – практикалардың көндүмдөргө, өндүрүштүк жөндөмдөргө жана эмгектик алдынкы усулдарга ээ болуу;
- мотивациялык алкактагы кесиптик нормага ээ болуу: тандалып алынган кесиптик мотивдик жана рухий баалуулугун эске тутуу;

- операцияларды жүргүзүү алкагында кесиптик негиздерге ээ болуу: кесиптик милдеттерди (проблемаларды) аткаруу багытындагы технологияларды чечүү, методикалар менен таанышуу жана аларды үйрөнүү;
- ишканалар, мекемелердеги практикалык базаларда маркетингдик ишмердүүлүк менен жаңычыл иш алып барууга көнүгүү;
- кесиптик ишмердүүлүктүн түрдүү жактарын окуп үйрөнүү: социалдык, укуктук, психологиялық, техникалық, технологиялық, экономикалық ж.б.

3.2. Практиканын структуралык программысы

3.2.1. Практиканын программысы төмөндөгүдөй структуралык элементтерди өз ичине камтыйт:

- титулдук баракча;
- титулдук баракчанын арткы бети;
- түшүндүрмө кат;
- мазмуну;
- практиканын планы;
- жалпы жана жекече тапшырмалар;
- формалар;
- студент – практиканттар үчүн адабияттардын тизмеси.

3.2.2. Практиканын программысынын титулдук баракчасы «А» форманын негизинде толтурулат.

3.2.3. Титулдук баракчанын арткы бети «Б» формасынын негизинде толтурулат

3.2.4. Түшүндүрмө катта төмөндөгүдөй мүнөздөгү маалыматтар берилет:

- адистикке тийиштүү болгон практиканын түрлөрү;
- практиканын түрлөрүнүн өзгөчөлүктөрү, максаты жана милдеттери;
- мамлекеттик стандарттын кесиптик жогорку билим берүүдөгү адистиктин билимдерге, билгичтиктөрдө жана көндүмдөргө практика мезгилиндеги коюлган талаптары;
- ар бир практиканын өткөрүүгө белгиленген мөөнөттөрү жана алардын узактыгы;
- студент – практиканттын ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу (регламент) талаптар;
- студенттердин кесиптик – практикалық ишмердүүлүгүн баалоого коюлган талаптар жана алардын эсеп – кысабы (отчеттуулук).

3.2.5. «Мазмун» деп аталган программанын структуралык элементи «В» деп аталган форманын негизинде толтурулат.

3.2.6. Практиканын графиги «Г» деп аталган форманын негизинде толтурулат.

3.2.7. Практикага берилүүчү тапшырмалар студенттердин практикасынын негизги түрлөрүнүн мазмунун ачып көрсөткөн атайын тапшырмалардын тизмегинин негизинде толтурулат.

3.2.8. Форма өз ичине практикага берилүүчү тапшырмаларды аткарууга байланыштуу усулдук көнештерди жана практиканын жыйынтыктары боюнча эсеп – кысапка (отчет) тийиштүү иш кагаздарды камтыйт.

IV. Практиканы уюштуруу

Практикаларды уюштурууга болгон талаптар кесиптик жогорку билим берүүнүн Мамлекеттик стандартынын негизинде белгилениlet жана ар бир конкреттүү адистик боюнча факульттердеги студенттердин практикасы жөнүндөгү программалар менен такталат.

- 2.1. Окуу практикасы университеттин структуралык бөлүмдөрүндө, ОшМУнун практика өткөрүлүүчү базаларында, ошондой эле бөтөн ишканалар менен мекемелерде өткөрүлүшү мүмкүн. Ал эми өндүрүштүк жана дипломдук иштерди алдын ала коргоого байланыштуу студенттердин практикасы, талапка ылайык, ишканалар менен мекемелерде гана өткөрүлөт. Мекемелер менен ишканаларда өткөрүлүүчү практикалар узак мөнөткө түзүлгөн келишимдердин негизинде жүргүзүлөт. («Д» формасында көрсөтүлөт).
- 2.2. Окуу жылына тийиштүү өткөрүлүүчү практикаларды өткөрүүнүн мөөнөттөрү окуу пландардын жана окуу процессинин календардык графигинин негизинде белгilenет. Практиканын мөөнөттөрү студенттердин теориялык даярдыгы, университеттин окуу – өндүрүштүк базаларынын жана базалык мекемелердин мүмкүнчүлүктөрүнө жараша белгилениlet. Окуу жана өндүрүштүк практикаларды өткөрүү теориялык билим алуу менен практиканын мазмунун байланыштуулук шарттарын эске алуу менен үзгүлтүксүз цикл жана күндөлүк өтүлүүчү теориялык сабактарга айкалыштыруу аркылуу уюштурулат.
- 2.3. Тартипке ылайык өндүрүштүк жана дипломду коргоого чейинки практиканы жумуш орун берүүгө макулдукка келишим түзүлгөн гана ишканалар менен мекемелерде өткөрүүгө уруксат берилет.
- 2.4. Педагогикалык жана өндүрүштүк практиканын жетекчисинин функционалдык милдеттери:
 - университеттеги адистик боюнча педагогикалык, өндүрүштүк, ж.б. түрдүү багытта өткөрүлүүчү практикалардын иш чараларын текке салуу менен, практикага тийиштүү болгон ректордун көрсөтмөлөрү жана буйруктарынын долборлорун даярдайт;
 - практикага тийиштүү болгон программаларды иштеп чыгып, аларды кайрадан өз убагында басмадан чыгарууга болгон иш аракеттерди көзөмөлдөйт;
 - кафедралардын практика өткөрүүгө карата базалар менен камсыздоо боюнча берилген билдириүүлөрүн жөнгө салат;
 - практика өткөрүү боюнча ишканана жана мекемелер менен келишимдерди түзүү боюнча иш чараларды жүргүзөт;
 - студенттер менен кафедранын практика боюнча жетекчилерин практика өткөрүлө турган жерлерге бөлүштүрүү боюнча буйруктарды даярдайт. Студенттер менен практика жетекчилеринин өз убагында мекемелер менен ишканаларга жөнөтүлүшүнө көзөмөл жүргүзөт;
 - практикага тийиштүү болгон таркатма материалдар менен кафедраларды камсыздоо иштерин уюштурат;
 - университеттеги практиканын жыйынтыктары боюнча эсеп – кысап иштерин даярдайт;

- практиканын жыйынтыктары боюнча кафедралардын отчетторуна анализ жүргүзүп, университеттин Окумуштуулар Кенешинин чечимдеринин долбоорун даярдап, кийинки окуу жылына карата практиканын милдеттерин пландаштырат;
 - практика боюнча жыйынтык конференцияларга катышат;
 - практикаларды өткөрүүгө карата жумшалуучу каражаттардын жалпы системасын түзүүгө катышат;
 - практикалар боюнча иш кагаздарды уюштурууну жүргүзөт;
 - студенттердин бир жылдык окуу процессинде өткөрүлүүчү практикасынын графигин түзүүгө жооп берет.
- 2.5. Факультеттин декандары бүтүрүүчү кафедралардын башчылары жана факультеттердеги практиканын жетекчилери менен бирдикте:
- ар бир окуу жылы башталганга чейинки мөөнөт ичинде жаңы календардык окуу жылы үчүн студенттерди практиканан өткөрүү боюнча ишканалар, мекемелер менен келишимдерди түзүп («Д» деп аталган форма боюнча), алар менен практиканы өтөө боюнча программалар жана календардык графиктерин тактоо иштерин жүргүзүшөт;
 - практика жетекчилигин тажрыйбалуу профессорлор менен доценттерди жана мугалимдерди, тишелүү өндүрүштү өздөштүрө билгендерге жекече жана тайпалык жетекчиликти бөлүштүрүшөт;
 - практика башталарга жакын бир айдан кем эмес убакытта практикага чыгуучу студенттердин өтүлүүчү жерлерге бөлүштүрүлүп. Буйруктарын жолдомолорун практика жетекчилерин дайындоо жөнүндө иш кагаздарын бекитүүгө окуу проректоруна даярдашат (ОшМУ менен макулдашылган мекеме ишканаларга);
 - практика өткөрүлүп жаткан ишканалар, мекемелер менен практиканттарды практиканын программалары жана жекече тапшырмалары менен камсыз кылышат;
 - практикага жөнөтүлүп жаткан студенттерди медициналык кароодон өткөрүнү уюштурушат;
 - практиканы өткөрүүгө тийиштүү болгон мекемелер менен ишканаларда практиканын уюштурулушуна, өткөрүлүшүнө, мөөнөттөрүнүн сакталышына жана мазмунуна көзөмөл жүргүзүшөт.
- 2.6. Практиканын жетекчиси – эрежеге ылайык. Бүтүрүүчү кафедранын окутуучусу:
- практика башталганга чейинки мөөнөттө ишканалар менен мекемелерде студент – практиканттардын келишине даярдык иштерин жүргүзөт;
 - студенттердин практикага жөнөп кетер мезгилине чейин бардык уюштуруу иштери менен камсыздайт (жыйындарды өткөрүү, финанссылык каражаттар менен камсыздоо; практиканы өтөө боюнча инструктаждарды уюштуруу; эмгек тартибин сактоо жана техникалык коопсуздукту сактоо боюнча инструктаждарды өткөрүү);
 - студенттерди жумуш ордуна жана башка иштин түрлөрүнө жайгаштырууга катышат;

- студенттер тарабынан жогорку сапаттагы практиканы өтүүнүү, негизги билим берүүнүн жана практиканын проблемасынын негизинде жүргүзүүнүү аткарат;
 - студенттердин эмгектенүүсүнө болгон шарттардын мекемелер тарабынан түзүлүшүнө жана студенттер менен сөзсүз түрдө эмгек тартибин жана техникалык коопсуздукту сактоо боюнча инструктаждарды өткөрүлүшүнө көзөмөл жүргүзүп, мекемелердин жетекчилери менен бирдикте студенттер тарабынан коопсуздукту сактоосуна жооп берет;
 - практиканттар тарабынан мекемелердеги жана ишканалардагы ички тартипти сактоо боюнча иш аракеттерге көзөмөл жүргүзөт;
 - практика боюнча студенттерден сынак алуу боюнча комиссиянын иштерине катышып, практика боюнча студенттердин жыйынтык конференциясын уюштурат;
 - студенттердин практика боюнча эсеп – кысап иштерин карап чыгып, алардын иш аракеттерине сын – пикир даярдап, студенттердин практикалык даярдыгын өркүндөтүү боюнча кафедра башсыларына жазуу түрүндө эсеп – кысап иштерин сунушттайт;
 - практикага байланыштуу бардык иштерди ишканалар жана мекемелердин жетекчилери менен тыгыз байланышта уюштуруп, алар менен бирдикте практиканы өткөрүү боюнча жумушчу программаларды даярдайт;
 - жекече тапшырмалардын тематикаларын иштеп чыгып, студенттер тарабынан аткарылуучу жекече тапшырмаларды аткаруу боюнча усулдук кенештер жана жардамдарды уюштуруп, алар тарабынан курсук жана дипломдук иштер (дипломдук долбоорлор) боюнча материалдарды жыйноого көмөк көрсөтөт;
- 2.7. Студенттердин педагогикалык практикасынын бардык этаптарындағы жетекчиликти аткаруу окутуучулар менен университеттин администрациясынын жетекчилери жана студенттерди практикадан өткөрүп жаткан окуу жайларынын педагогдору менен биргеликте жүргүзүлөт;
- 2.8. Ишканалар менен мекемелердеги өткөрүлүп жаткан практикаларга жооптуу катары, ошол ишкана жана мекеменин жетекчисинин буйругу менен жогорку квалификацияга ээ болгон кызматкер дайындалат.

Практиканын базасы болуп эсептелинген ишкана жана мекеме:

- учурдагы жобонун жана практиканын программасынын негизинде практикаларды уюштурат жана өткөрөт;
- практиканын жогорку эффективдүүлүктө өткөрүү максатында программага ылайык студент - практиканттарга жумушчу орундарды сунушттайт;
- практиканы өткөрүү мезгилинде студенттердин адистик боюнча билимдеринин, билгичтикеринин жана көндүмдөрүнүн сапатуулугун өркүндөтүүгө зарыл болгон шарттарды түзүп берет;
- университет тарабынан практиканы өтөө боюнча макулдашылган календардык графиктерди сактоого милдеттенет;
- ишкананын структуралык бөлүмдөрүндөгү квалификацияга ээ болгон адистерди жетекчиликке дайындайт;

- студент – практиканттарга колдо бар лабораториялар, кабинеттер, мастерскойлор, техникалык ж.б. документтер, ошондой эле окуу, илимий, техникалык адабияттар менен китепканалардан пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзүп берет;
 - студент – практиканттарга коопсуз иш жүргүзүү максатында эмгек шарттарын жана техникалык коопсуздукту сактоо боюнча такай инструктаждарды өткөрүп, ал иштер боюнча тийиштүү иш кагаздарын толтурат. Керектүү учурларда иш жүргүзүүнүн коопсуз усулдарын үйрөтөт. Практика учурунда болуп өткөн бактысыз кокустук боюнча университеттин жана ишканна, мекемелер тарабынан биргелешкен комиссия бактысыз кокустука байланыштуу болгон Жобонун негизинде иликтөө иштерин жүргүзүшүп, жыйынтыктарын жетекчиликке билдиришет;
 - ишканаларда, мекемелерде практика өтүп жаткан студенттерге байланыштуу болгон бактысыз кокустуктарга толук жооп берет;
 - ишканалар менен мекемелер тарабынан белгиленген эмгектенүүнүн ички тартибин студенттер тарабынан сакталышына көзөмөл жүргүзөт;
 - ишкананын, мекеменин жетекчисинин буйругунун негизинде мекемеде тартип бузган студент - практиканттарга жазалоо иштерин уюштуруп, бул тууралуу деканатка жана ректоратка билдириүү жөнөтөт;
 - курсук жана дипломдук иштерге (долбоорлорго) материалдарды жыйноого жакындан жардам берет;
 - студентердин практикасынын жыйынтыктарын баалайт.
- 2.9. Ишканна мекемелердеги студенттердин практикасына жалпы жетектөөчү адиси:
- бөлүмдөгү, лабораториядагы, мектептеги ж.б. өткөрүлүүчү практиканын жетекчилигине тажрыйбалуу адистерди белгилейт;
 - Жобонун, практиканын программасына жана бекитилген графиктедин талаптарына ылайык университеттин практика жетекчиси менен биргеликте студенттердин практикасынын уюштуруулушуна көзөмөл жүргүзөт;
 - эмгек шартына жана техника коопсуздукту сактоо боюнча инструктаждарды сапаттуу өткөрүүнү камсыз кылат;
 - практиканттар тарабынан өндүрүштүк тартиппи сактоону көзөмөлгө алуу менен кошо, мекемедеги студенттер тарабынан тартип бузуучулукка жол берилсе, алар тууралуу университеттке кабар берет;
 - студент – практиканттардын эмгектенүүсүнүн эсеп – кысабын көзөмөлдейт;
 - университеттин практика жетекчиси менен биргеликте студенттердин жумуш орундарынын которулушун уюштурат;
 - ишканна жана мекеменин жетекчилигине практиканын уюштуруулушу жана өткөрүлүшү боюнча эсеп – кысал иштерин жүргүзөт.
- 4.10. Студенттердин практикасынын түздөн түз жетекчиси (бөлүмдө, лабораторияда ж.б. сфера боюнча):

- практика өтөө үчүн бекитилген студенттердин практикасын университеттин жана ишканы, мекеменин жетекчилери менен макулдашылып өткөрүүнү уюштурат;
- студенттерди конкреттүү жумуш ордундагы иштерин жүргүзүүсүн уюштуруп, технологиялык процесстерди башкарууу, окуу процессинде колдонулуучу жабдууларды, техникалык каражаттарды колдонууну, өндүрүштүк экономикасын жана эмгек тартибин актоо боюнча тааныштыруу, түшүндүрүү иштерин жүргүзөт;
- практиканндардын өндүрүштүк иштерине такай көзөмөл жүргүзүп, тийиштүү иш ордундагы аткарылуучу бардык тапшырмаларды туура аткарууга көмөктөшөт жана иштерди аткаруунун алдыңкы усулдары менен тааныштырып, өндүрүштүк маселелер боюнча консультацияларды өткөрөт;
- студенттерге жумуш аткаруунун коопсуздук усулдарына үйрөтөт;
- күндөлүктөр менен эсеп – кысап иштерин жүргүзүүнүн тартибине көзөмөл жүргүзүп, студент – практиканндардын жекече тапшырмаларды жана практиканын программасынын мазмунун аткарылгандыгы жөнүндө өндүрүштүк мүнөздөмө даярдайт.

4.11. Даярдоонун профили боюнча практикалык эмгек стажга ээ болгон студенттерге тийиштүү кафедралардын аттестациядан өткөрүү боюнча түзүлгөн чечиминин негизинде окуу жана (же) өндүрүштүк практикадан «өттү» деген белги же «сынак» баа коюлат. Ал эми дипломдук иштерди алдын ала коргоого тийиштүү болгон практикага мурда бекитилген көрсөтмө боюнча сөзсүз түрдө жөнөтүлөт.

4.12. Күндүзгү жана сырттан (кечки) окуу формасында окуган жана өзүнүн тандап алган кесибинин профили боюнча, дипломдук иштерди алдын алакоргоого тийиштүү практикадан башкасы иштеп жаткан студенттер, практикасын өз алдынча жүргүзө алышат. Ал эми жгоруда көрсөтүлгөн формалар боюнча окуп жаткан калган категориядагы студенттер (тандап алынган кесибинин профилине дал келбegen башка жумушта иштеп же иштебей жаткандар), ошондой эле дипломду алдын ала коргоого тийиштүү болгон (бардык студенттерге тийиштүү) практикалардан өтүү бүтүрүүчү кафедралар тарабынан белгиленген жана университеттин практика боюнча бекитилген программасынын негизинде сөзсүз түрдө аткарылышы зарыл. Бардык учурда практиканын программасын өздөштүргөндүгү боюнча студент – практикант бүтүрүүчү кафедрага жазуу түрүндө эсеп – кысап иштерин аттестациялоого тапшырат.

4.13. Ишканы, мекемелердеги практика өтөп жаткан студенттердин жумушчу күнү алардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша жүргүзүлөт:

16 жаштан 18 жашка чейинки студенттер жумасына 36 saatтан

18 жаштан жогорку студенттер жумасына 40 saatтын, ал эми 15 жаштан 16 жашка чейинки студенттер жумасына 24 saatтык өлчөмдө эмгектенишет

Студенттердин практика мезгилиндеги практикант катары жумуш орду белгиленген учурдан баштап, аларга ошол ишкананын, мекеменин эмгек жана ички жалпы тартипке байланыштуу болгон эрежелерин сактоо милдеттendirет.

- 4.14. Окуу мастерлери менен окутуучулардын практика боюнча окуу жүктөмдөрү, университет тарабынан белгиленген окуу жумалыктарынын убакыттык нормаларынан алынып, бул норма жумасына 40 сааттык чектен чыкпасы зарыл.
- 4.15. Практиканы өтөө учурунда студент төмөндөгүлөрдү аткарууга милдеттүү:
- практиканын программасында жана жекече тапшырмаларды көрсөтүлгөн иш чарапарды аткарууга;
 - ишканалардагы, мекемелердеги жана уюмдардын ички эмгек тартипперине толугу менен сактоого;
 - эмгек, тартибин техникалык коопсуздукту жана өндүрүштүк санитардык эрежелерди окуп үйрөнүү жана аларды сактоого;
 - штаттық, кызматкерлердөй эле аткарылган иштин жана анын натыйжаларына жооп берет;
 - практиканын жетекчисине күндөлүктөрдү, берилген тапшырмалардын толук аткарылгандыгы тууралуу жазуу түрүндөгү эсеп – кысаптарды толуктап тактап, практиканын жыйынтыктары боюнча замат тапшырат.

V. Практиканын иштерин жыйынтыктоо

- 5.1. Эсеп – кысаптын түрлөрүнүн негизги формасы болуп практиканын күндөлүгү жана жазуу түрүндөгү эсеп – кысап иштери болуп эсептелинет. Бүтүрүүчү кафедралар тарабынан күндөлүктөр менен жазуу түрүндөгү эсеп – кысап иштеринин мазмунунун үлгүлөрүнүн формасы белгilenет. Практиканы өтөө боюнча көзөмөлдүн формасы болуп – зачет, же дифференцияланган баа эсептелинет (Мамлекеттик стандарттын негизинде иштеп чыгарылган кесиптик жогорку билим берүүнүн талаптарына ылайык түзүлгөн окуу пландары менен практиканын программасынын мазмуну). Практиканы жыйынтыктоо мезгилиnde студенттердин алынган теориялык билимдери, алардын окуу процесси мезгилиндеги жетишкендиктери да эске алыныши зарыл.
- 5.2. Студент – практикант практика бүткөндөн кийин 10 күндүк мөөнөт ичинде жазуу түрүндөгү эсеп – кысап иштерин даярдап, ишканы, мекеме, мектептердин жетекчилери тарабынан тастыкталган иш кагаздар менен күндөлүктөрдү университеттин практика боюнча жетекчисине тапшырат. Эсеп – кысаптын мазмунунда студенттин практика мезгилиндеги аткарылган конкреттүү иш чарапар жөнүндөгү маалымат көрсөтүлөт.
- 5.3. Практика аяктагандан кийин, 10 күндүк мөөнөт ичинде, студент кафедра башчылары белгиленген комиссиянын курамына университеттин практика жетекчиси, кафедрадагы тажрыйбалуу профессорлор, доценттер же кафедранын окутуучулары, мүмкүнчүлүктөргө жараша ишканалар, мекемелер, мектептердин практика жетекчилери киргизилет. Студенттердин практика боюнча иштеринин жыйынтыктарын баалоо учурунда, ишканы, мекеме жана мектептердин практика боюнча жетекчилери тарабынан берилген мүнөздөмөлөр эске алынат.
- 5.4. Практиканын жыйынтыктары факультеттердеги өткөрүлүүчү илимий практикалык конференцияларда талкууга алынып, ишканалардын, мекемелердин жана мектептердин өндүрүштүк көнешмелеринде,

факультеттердин университеттин Окумуштуулар Кенешинде, мүмкүнчүлүкө жараза, практика боюнча базалардын жетекчилеринин катышуусу менен өткөрүлөт.

5.5. Практиканын программасынын ар түрдүү себептер менен толук аткарбаган студент, практикага жакын каникул мезгилиnde, кайрадан жөнөтүлүшү мүмкүн. (Бул пункт, педагогикалык адистиктердеги студенттерге тийиштүү эмес). Ал эми педагогикалык адистиктерде окуп жаткан студенттерге, практикага сабактан тышкаркы мезгилде, кайрадан практика өтөө үчүн уруксат бериши мүмкүн. Ал эми практиканын программасын себепсиз түрдө аткарбаган студенттер же болбосо, «канаттандыраарлык» эмес деген баа алган студенттер университеттин Уставына жана ушул Жобонун талаптарына ылайык, академиялык карызы бар студенттердей эле окуудан четтетилет.

VI. Практиканттардын укуктары

8.1. Практика өтөө мезгилиnde студенттер ваканттык кызматтарга дайындалышы мүмкүн.

Ишканаларда, мекемелерде, мектептерде ваканттык кызмат орундарына ээ болгон студенттерге эмгек кодексинде көрсөтүлгөн. Ошол мекемелерде эмгектенип жаткан кызматкерлердөй эле, мамлекет тарабынан белгиленген социалдык камсыздоо, каржылоо боюнча укукка ээ болушат. Ишканы, мекеме, мектептерде иш орунга ээ болбогон (студент – практиканттарга) студенттер мекемелердеги, ишканалардагы жана мектептердеги ички тартиптин эрежелеринде практикасын өтөшөт.

Ишканаларда, мекемелерде жана мектептерде штаттык орунга бекитилген студенттердин эмгек акысы Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин жана университет тарабынан түзүлгөн келишимдеринин негизинде төлөнүшү мүмкүн.

Студент – практиканттардын ишканы, мекеме жана мектептерде эмгектенип жаткан студенттер айлык акы алгандыгынан көз карандысыз, студенттин университеттен бөлүнгөн стипендиялары толук сакталат жана аны студент алууга ақылуу.

VI. Практикалык saatтардын үлгүлүү жүктөмдөрү

№	Практика түрү	Практикалык saatтардын жүктөмдөрү
1	Окуу – өндүрүштүк (талаа, фольклордук, музейдик ж.б.)	Күнүнө группасына 4 saat M: 2гр x 4x 12 = 96
2	үйрөнчүк практика	1 студент – 10саат
3	Педагикалык практика	1 студент – 10саат педагогика жана психология предметинен сырткары
4	Мамлекеттик педагогикалык практика	1 студент – 14саат

VIII. Формалар

«А» формасы

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги

Ош Мамлекеттик Университети

Дүйнөлүк тилдер факультети

Мамлекеттик педагогикалык практиканы өткөрүү боюнча түзүлгөн

ЖУМУШЧУ ПРОГРАММА

Ош - 2007ж.

«Б» формасы

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

Дүйнөлүк тилдер факультети

Чет тилдерди окутуу усулу кафедрасында талкууланган жана бекитилген:

Протокол № «.....» 2007ж.

V курс Практиканын т\рлър\ (ънд\р\шт\к, педагогикалык, мамлекеттик ж. б.)

ЖУМУШЧУ ПРОГРАММА

Күндүзгү белүм
Адистик: «Чет тили жана адабияты»

Курс - V

Семестр - IX

Мөөнөт: 03.09 - 12.09.07

Жыйынтыгы: баа менен бааланат

Түзүүчүлөр: ОшМУнун дүйнөлүк тилдер факультетинин методика кафедрасынын

«В» формасы

1. Студенттердин практика учурунда аткаруу иштери боюнча программасынын тематикасы.

М:

№	Иштин мазмуну	Сааты	Күнү	Мөөнөтү
1	Ишкана, мекемелер менен таанышшуу	6 saat	1 күн	18.09.07
2	Мекемедеги документациялык иш кагаздар менен таанышшуу	4 saat	2 күн	19.09.07

«Г» формасы

1. Факультеттерде өткөрүлүүчү практикалардын графиги

№	Адистик	Окуу белүмү	Курс тайпа	Жалпы студ. саны	Б	К	Практика түрү	Откөрүү мөөнөтү	Прак. отүлг. орду	Жооп-туу

«Д» формасы

№ ____ К Е Л И Ш И М

Ош шаары

«__» _____ 2007-ж.

Биз, төмөндөгүчө кол койгондор Ош мамлекеттик университетинин ректору, профессор **М.О. Орозбеков**, мындан ары «ОшМУ», ОшМУнун Уставынын негизинде жана Карасуу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы, **Р. Назаров** мындан ары «Мектеп», «Окуу жана өндүрүштүк практикалар» жобосунун негизинде ОшМУда практикаларды уюштуруу жана өткөрүү боюнча талаптарга ылайык төмөндөгү келишимди түздү:

1. «Ош БББ, мектептер» милдеттенет:

- 1.1. ОшМУнун факультеттеринин өндүрүштүк практикаларын өткөрүү үчүн календардык планга ылайык Карасуу районундагы мектептеринин баарында өткөрүүгө орун берилет.
- 1.2. Студенттердин пед.практикасын өткөрүүгө уруксат берүү;
- 1.3. Практиканын нормалдуу өтүшүнө шарт түзүү;
- 1.4. Факультет менен окуу тарбиялык жана илимий усулдук иштерди бирдикте аткаруу;
- 1.5. Илимий усулдук иштердин экспериментин жүргүзүүгө шарт түзүү;
- 1.6. Факультеттин окутуучуларын сабак өтүүгө тартуу;
- 1.7. Мектептерде усулдук бирикмелердин башчылары аркылуу алдыңкы тажрыйбалуу мугалимдерди практикантарга насаатчы мугалим кылып бекитип берүү;
- 1.8. Студент практика мезгилинде акы төлөнүүчү жумуш ордуна жана кызматка же стажорлукка кабыл алынгандан баштап ага мектепте колдонулуучу жалпы эмгек мыйзамдары, эмгекти коргоонун эрежелери жана ички эмгек тартибинин сактоонун эрежелери, алар менен белгилүү тартипте таанышкандан кийин, колдонулат; Өндүрүштүк практиканын аягында ар бир студенттин аткаралган жумушуна жана ал даярдаган эсеп-кысаптын сапатына мүнөздөмө берет.

2. «ОшМУ» милдеттенет:

- 2.1. «Мектепке» өндүрүштүк практиканы өткөрүүнүн планын сунушттайт;
- 2.2. Практика жетекчисин дайындейт;
- 2.3. Мыйзам чегинде каралган, ОшМУнун нормативдик документтерине туура келген тартипте мектептеги жетекчилеринин жана адистердин эмгек ақыларын төлөйт;
- 2.4. Зарыл окуу программаларын, окуу китечтерин жана окуу куралдарын мектептин мугалимдери менен бирдикте түзүүгө;
- 2.5. Окуу тарбиялык жана илимий усулдук иш чараларды мектеп менен бирдикте аткарууга;
- 2.6. Мектептин мугалимдерине усулдук жактан жардам берүү;
- 2.7. Илимий усулдук конференцияларды биримдикте өткөрүү;

3. Тараптардын келишимди аткаруудагы жоопкерчилиги:

- 3.1. Тараптар КР эмгек мыйзамдарынын негизинде практиканы өткөрүү боюнча коюлган милдеттерди аткарууга жооптуу;
- 3.2. Тараптардын ортосундагы келишим боюнча талаштар мыйзам чегинде чечилет;
- 3.3. Келишим биринчи тараптан «ОшМУ», экинчи тараптан «Карасуу РББ» кол койгондон кийин өз күчүнө кирет;
- 3.4. Келишим мөөнөтү 2007-жылдан 2012-жылга чейин;
- 3.5. Келишим эки нускада түзүлгөн, бири «ОшМУ» да, экинчиси «Карасуу РББ» да сакталат.

Юридикалык дареги: Ош мамлекеттик университети: 714000, Ош шаары, Ленин көчөсү 331.
Карасуу району _____

Ош МУнун ректору
проф. М.Орозбеков

Карасуу райондук билим
берүү бөлүмүнүн
башчысы Р.Назаров

«__» _____ 2007-ж.

